

Ош мамлекеттик университетинин

Эл аралык билим берүү программалары колледжинин «Котормо иши» бөлүмүнүн (англис, араб, корей, түрк) тилдеринин котормо иши адистигинин негизги кесиптик билим берүү программасын (НББП) талкулоо жана студенттерди адистике калыптандырууда окуу жай менен өндүрүштүн ролун талкулоо боюнча уюштурулган Тегерек столдун №8-токтому

26.04.2022-ж.

Ош шаары

1. Төрага- Тухтаматов А.С., «Котормо иши» бөлүмүнүн башчысынын м.а.
2. Катчы- Исанова Э.М.,
3. Катышуучулар (катоо баракча жана программа тиркелет)

Кун тартиби:

1. «Котормо иши (англис, араб, корей, түрк)» орто кесиптик билим беруу адистигинин негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары жана окутуунун натыйжалары менен тааныштыруу. (“Чыгыш тануу” ПЦКнын окутуучусу Таирова А.)

2. Практика учурундагы студенттердин күчтүү жана алсыз жактарын англис, араб, корей, түрк тилиндеги мекемелердеги иш беруучулордун, практика өтөгөн жерлердин менеджерлеринин жана окуу борборлордон келген адистердин ой-пикирин угуу, пикир алмашуу. (Өнөктөштөр).

3. Колледждин окуу процессинин жүрүшү, материалдык-техникалык базасы менен тааныштыруу (слад-шоу, презентация Алмазбекова Э.).

Тегерек столду «Котормо иши» бөлүмүнүн практика жетекчиси Айткулова Ж.Н. ачып берип, сөздү ОшМунун ОКББП жана КБИБ проректору, доцент **Эркебаев Т. К.**, ОшМунун өндүштүрүк практика боюнча жетекчиси, п.и.к., доцент **Т.К.Матикеевге** берилди.

Катышуучулар менен саламдашып, өнөктөштөр, иш берүүчүлөр студенттердин өндүрүштүк практикаларын өтүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, алардын теориялык билимдерин ишке ашырууда чоң салым кошуп жаткандагы үчүн жана жыйынга келген студенттердин ата-энелерине ыраазычылык билдирип, иш-чара ийгиликтүү жана натыйжалуу өтүшүнө тилектеш экендерин билдиришти.

Сөз чыкты:

1. Эл аралык билим берүү программалары колледжинин директору, доцент А.К.Зулпукарова: “Колледж ачылгандыгына аз убакыт болгонун жана коллективтин негизги болугун жаш окутуучулар түзгөнүн айта кетти. Тегерек столдун келген конокторуна рахмат айтып, алардын мындан ары да колдоо корсотүүсүн суранып өттү.

2. Эл аралык билим берүү программалары колледжинин директордун орун басары, Ж.А.Касымова: Азыркы учурда ишке орноштуруу маселеси ото актуалдуу экенин, иш берүүчүлөрдүн колдоосу менен гана максатты ишке ашырса болоорун, практика учурунда студенттер кандай билим менен барып атат, эмнени практикада үйрөнүп атышат, кандай кемчиликтер болуп атат иш берүүчүлөрдөн ой-пикирин угууга даяр экенин айтып өттү. Ошондой эле окуу пландагы сабактар жана элективтик курстар боюнча маалымат берди.

3. ОшМУнун сапат департаментинин инспектору А.М.Жороева: Негизги кесиптик билим берүү программада котормо иши адистигинин мамлекеттик билим берүү стандартынын максатына жана милдеттерине ылайык окутуунун натыйжаларын иш берүүчүлөрдүн сунуштарын эске алып, окутуунун натыйжаларын учурдун жумуш рыногунун талаптарына ылайык түзүү абзел.

1-маселе. Угулду: Негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары, окутуунун натыйжалары жана калыптануучу компетенциялар жөнүндө чыгыш тилдери пцкнын окутуучусу Таирова Айсулуу билдирүү жасап, презентация аркылуу тааныштырды

Сөзгө чыкты: ОшМУнун Тарых факультетинин чыгыш таануу бөлүмүнүн башчысы доцент, Ж.С.Бөтөнөев: Министрлик окуу программасына өзгөртүү киргизүү үчүн факультет жана колледжин бөлүм жетекчилери жана цикл башчыларына өздөрүнө ылайыктуу окуу пландарын түзүүгө укук бериш керек. Практикага 450 саат бөлүнгөндүгү айрыкча котормо иши адистигинде окуган студенттер үчүн абдан аз. Ошондой эле котормо иши англис тилиндеги адистиктериндеги окуу планында аудирование сабагы киргизилген эмес жана студенттердин фонетикалык, лексикалык кеп жөндөмдөрүн калыптандыруу үчүн лингафондук кабинет болушу зарыл.

Жооп: Эл аралык билим берүү программалары колледжинин директордун орун басары, Ж.А.Касымова: биринчи маселе боюнча окутуунун натыйжаларынын дагы деле бекиле электигин, социалдык-инсандык компетенциялардын КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген “Котормо иши” адистилигинин Мамлекеттик билим берүү стандартында көрсөтүлбөгөндүгү, кесиптик компетенциялардын азайып кеткендигин жана жалпы билим берүү компетенциялары менен тен салмактык жок экендиги жөнүндө баса белгилеп, - бул түзүлгөн окуу натыйжаларынын алсыз жактары экенин белгилеп, жооп берди.

2-маселе Угулду: Практика учурундагы студенттердин күчтүү жана алсыз жактарын англис, араб, корей, түрк тилиндеги мекемелердеги иш беруучулордун, практика өтөгөн жерлердин менеджерлеринин жана окуу борборлордон келген адистердин ой-пикирин угуу, пикир алмашуу. (Өнөктөштөр).

Созго чыкты:

1. «K-Land» окуу борборунун директору, Мамишов Алтынбек: 3-курстун студенттери кобунчо аларда практика өтөгөндүгүн жана алар грамматика жактан кучтуу, теориялык грамматикасын жакшы билишет, бирок оозеки тилде жакшы эместигин айтты.

2. 2-курстун студентинин ата энелери, Жороева Айжан, Мухиддинов Дильшод ж.б. Практикага чыккан студенттер оозеки тилде маек жургузо алышпайт, ошондуктан биз сунуштайт элек (англис, араб, корей, түрк) тилдүү өлкөлөргө бат баттан чыгарып турсаныздар. Студенттер өтө официалдуу терминдерди билет, бирок ишке орношкондо жөнөкөй тилди колдонсо, копчүлүгү жакшы түшүнбөйт, анткени алар китеп менен гана чектелип, оозеки тилине программада көп көңүл бөлүнгөнүн байкаганын айтты.

3. «SHO» окуу борборунун директору Мамытов Руслан. – Практикалык сабактарга көбүрөөк көңүл бурулуусун жана мекеме менен колледж тыгыз байланышта болуп, «Talking club» көбүрөөк өткөрүлүүсүн сунуштады.

4. «ЧАНГ-ВУ» окуу борборунун директору Улукбекова Айнагул. Кесиптик сабактарга көбүрөөк басым жасалып, сүйлөө кептик баарлашуу сабактарына сааттар көбүрөөк берилип, гуманитардык сабактар азайтылса абдан жакшы болмок. Мисалы: Экология, математика, география сабактары тилге такыр байланышы жок.

5. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин америка таануу жана котормо кафедрасынын практика жетекчиси, С.Ч.Ибраимова: Колледжде негизинен балдардын жашы жетелектигине байланыштуу чет жака чыгарууга уруксат берилбейт. Бирок, орто кесипти аяктаган сон, 18-жашка чыккандан кийин чет өлкөлөргө ички мобилдүүлүк боюнча чыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн айтып өттү.

3-маселе. Угулду: Кун тартибиндеги үчүнчү маселе боюнча котормо иши бөлүмүнүн окутуучусу Алмазбекова Элиза практика, окуу материалдар жана кошумча сабактар жөнүндө видео презентация аркылуу көрсөтүп берди.

Созго чыкты:

1. ОшМУнун Тарых факультетинин чыгыш таануу бөлүмүнүн башчысы доцент, Ж.С.Бөтөнөев: Тил үйрөнүүдө аудио жана видео материалдар өтө керектигин, студенттер учун кандай окуу материалдар колдонулат, лингофон канаалары качан ачылат деп кызыгып отту.

2. ОшМУнун ОКББП жана КБИБ проректору, доцент **Эркебаев Т. К:** Тегерек столдо кемчиликтер көп айтылгандыгын, алар боюнча жыйын уюштурулуп кийинки окуу жылына циклдын мугалимдери алдын ала даяргерлик көрүштөрүнө талап койду. Студенттердин ар тараптуу болуусун, технологиялар аркылуу билим берүүнү жана студенттер өздөрүнө да суроо коюп, кандай билим керектигин, эмнеге умтулуусу керек жана келечекте өзүн кандай көрөт деп


суроо берүүсү зарыл экендигин айтты. Анткени эртенки кесипкой адис – бул ОШМУнун келечеги, демек бул жумушка орноштурууда жана университеттин рейтингин жогорулатууда да абдан чон роль ойноорун айтып сөзүн жыйынтыктады.

**«Котормо иши (англис тили, чыгыш тилдери)» адистигинин
Негизги кесиптик билим беруу программасын жана студенттерди адистике
калыптандырууда окуу жай менен өндүрүштүн ролун талкулоо боюнча
айтылган сунуш, пикирлерди эске алып
ЧЕЧИМ кылат:**

«Котормо иши (англис тили, чыгыш тилдери)» адистигинин

1. Орто кесиптик “Котормо иши ” адистигинин Негизги кесиптик билим беруу программасына өзгөртүүлөр киргизилсин;
2. Студенттердин негизги чет тилинде оозеке сүйлөө практикасын калыптандыруу үчүн тандоо курстары - “Сүйлөө тили практикасы” жана аудирование сабагы окуу программасына киргизилип, лингофон кабинети ачылсын.
3. Студенттерди жумуш рыногунун жана иш берүүчүлөрдүн талабына ылайык адистерди даярдоо учун: заманбап окуу-материалдары жана техникалары менен камсыз кылынсын;
4. Чечимди аткаруу бөлүм башчысынын м.а Тухтаматов А.С. жүктөлсүн.

Төрага:
Катчы:



Тухтаматов А.С.
Исанова Э.М.